

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

МАТЕМАТИКАНЫ ЖАНА ИНФОРМАТИКАНЫ ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖАНА
БИЛИМ БЕРҮҮ МЕНЕДЖМЕНТИ КАФЕДРАСЫ ·

«Бекитилди»

«Макулдашылды»

Каф. башчылык, проф.

Келдібекова А.О.

МИТ фак МК төрайымы, ф.-м.и.к.

«28» 07.08.23

доц. Мамазияева Э.



Жумушчу программа

Дисциплина: Математикалык билим берүүде изилдөөнүн негиздері

Адистик боюнча окуган күндүзгү бөлүмдүн бакалавры үчүн
510100 “Математика”

Окуу планы боюнча сааттардын торчосу

Дисциплиналы н аталышы	бардыг ы	Сааттардын саны				СӨА И	Отчет туулук		
		Аудит. сабактар							
		Ауд. саб.	Лекци я	Прак т семи н	Лабор				
МББИН		Aуд.	Лек.	Прак.	Лабор		VII сем. Сынак		
VII сем.	90	45	18	27	-	45			

Жумушчу программа МИТ факультетинин ОК тарабынан бекитилген
НББПнын негизинде түзүлдү, токтом №18.08 2023 ж.

Түзүүчү: Аттокурова А., п.и.к., доц., Сооронбаева К.А.

Ош – 2023

1. Дисциплиналын максаты: болочоктогу математик жана математика мугалимдеринин математикалык билим берүү ишмердүүлүгүндө жүргүзүүчү изилдөө көндүмдөрүн калыптаандыруу.

2. Курсту өздөштүрүү процессинде калыптаануучу компетенциялар: ПК-1, ПК-11, ПК-13, ПК-14

3. Дисциплиналы өздөштүрүүнүн натыйжалары. Студенттер

- Илимдин жана илимий изилдөөнүн коомдук ролун баалашат;
- илимий изилдөөнүн методологиялык негиздерине ээ болушат;
- илимий изилдөөнүн бағытын жана темасын негиздешет;
- изилдөө темасы боюнча изилдөө суроосун аныкташат;
- тема коюу, ачкыч сөздөрдү табуу жөндөмүнө ээ болушат;
- изилдөөнүн этикасын сактай билишет;
- изилдөөнүн теориялык жана усулдук негизин түзүү үчүн илимий маалыматты издел табышат жана анын үстүнөн иштешет;
- илимий текст жазуу көндүмүнө ээ болушат.

4. НББПнын түзүмүндө дисциплиналын орду

Дисциплина Б.3. “Кесиптик циклдин” вариативдүү бөлүгүнө кирет.

Пререквизиттер – философия, педагогика, психология, математиканы окутуунун методикасы.

Постреквизиттер: бүтүрүүчү квалификациялык жумуш

5. Дисциплиналын кыскача мазмуну

Физика-математикалык билим берүүдөгү актуалдуу илимий масслелелер. Изилдөөнүн теориялык жана эмпирикалык методдору. Педагогикалык эксперимент. Изилдөөнүн натыйжаларын чечмелөө.

Лекциялык сабактардын мазмуну

Сааты	Бөлүмдөрдүн, модулдардын, темалардын жана үйрөнүлүүчү маселелердин аталышы
Бөлүмдөрдүн жана модулдардын аталышы	
1.	Илимий билим жана анын өзгөчөлүктөрү
2.	Илимий билимдин структурасы жана функциясы
3.	Илимий изилдөөнүн программасы жана этаптары
4.	Физика-математикалык билим берүүдөгү актуалдуу илимий масслелелер
5.	Изилдөөнүн темасын тандоо
6.	Изилдөө проблемасы жана гипотеза
7.	Изилдөөнүн актуалдуулугу, объектиси, предмети
8.	Изилдөөнүн максаты жана милдеттери
9.	Адабияттарга сереп салуу жана изилдөөпүн теориялык пайдубалын тургузуу

10.	Изилдөөнүн методдору
11.	Педагогикалык эксперимент
12.	Педагогикалык байкоо методу
13.	Баарлашуу, интервью
14.	Анкетирлөө методу
15.	Эксперименттин жыйынтыктарын сандык жана сапаттык иштеп чыгуу
16.	Илимий текст жазуу
17.	Илимий ишти цитаталоо жана редакциялоо
18.	Плагиат маселеси
18 саат	Баары

Практикалык сабактардын мазмуну

Прак №	Бөлүмдөрдүн, модулдардын, темалардын жана үйрөнүлүүчү маселелердин аталышы
Бөлүмдөрдүн жана модулдардын аталышы	
1.	Илимий изилдөөлөрдүн структурасы
2.	Илимий изилдөөнүн программысы жана этаптары
3.	Илимий изилдөөнүн темасын тандоо
4.	Изилдөөнүн проблемасы
5.	Изилдөөнүн гипотезасы
6.	Изилдөө объектиси жана предмети
7.	Илимий изилдөөнүн актуалдуулугу
8.	Изилдөөнүн жаңылыгы
9.	Изилдөөнүн максаты жана милдеттери
10.	Бүтүрүү квалификациялык иши
11.	Бүтүрүү квалификациялык ишине коюлган талалтар
12.	Адабияттарга сереп салуу
13.	Изилдөөнүн теориялык пайдубалын тургузуу
14.	Изилдөөнүн методорун тандоо
15.	Педагогикалык эксперимент
16.	Педагогикалык байкоо методу

17.	Баарлашуу, интервью
18.	Анкетирлөө
19.	Изилдөө темасына ылайык анкеталарды иштеп чыгуу
20.	Документтерге анализ жасоо
21.	Эксперименттин жыйынтыктарын сандык жана сапаттык иштеп чыгуу
22.	Эксперименттин жыйынтыктарын сандык жана сапаттык иштеп чыгуу
23.	Илимий текст жазуу
24.	Илимий текст жазуу
25.	Илимий иштерге коюлуучу талаптар
26.	Илимий ишти цитаталоо жана редакциялоо
27.	Плагиат маселеси жана анын алдып алуу ыкмалары
27	Баары

Өз алдынча иште үчүн тапшырмалар

1. Изилдөөнүн маанилүүлүгүн аныктоо үчүн тапшырма: Изилдөө темасын тандап төмөндөгү суроолорго жооп бергиле:
 - Илимий иште эмне жөнүндө жазасыз? Изилдөө теманыздын аталышын жазыңыз
 - Бул тема боюнча кандай суроого жооп издейсиз? Изилдөө суроонузду жазыңыз
 - Эмне үчүн окурмандар бул жөнүндө билиши керек? Ал коомдогу (билим берүүдөгү) кайсы проблемаларды, маселелерди түшүнүүгө жардам берет? Изилдөөнүн коом жана илим үчүн маанилүүлүгүн кыскача айтып бериңиз.
2. Тема коюу жөндөмүн өстүрүүчү тапшырмалар:
 - Илимий иштердин аталышын талдоо: Китеңканага барып же интернет булактардан диссертация, макалаларды, китептерди қарал сизди кызыктырган тема жөнүндө аkyркы 5 жылда жазылган 8-10 эмгектин тизмелеп жазыңыз.
 - Илимий эмгектин аталышын талдоо: Илимий иштин темасы изилдөө гууралуу кандай маалыматты камтыйт? Изилденгендеги маселе, колдонулган усулу, фокусу, теориялык пайдубалы, изилденген топ же жер, жазуу стили ж.б. жөнүндө маалымат камтылганбы?
 - Илимий эмгектин киришүү бөлүгүн талдоо: Изилдөөнүн суроосу, маанилүүлүгү, чектери туурасында эмелер айтылганын кыскача корутундулап жазуу.
 - Изилдөөнүн корутундусун талдоо: бул тема тууралуу келечектеги изилдөөлөргө кайсы темаларды, суроолорду, сунуштаганын корутундулап жазуу.
 - Жогоруда аткарылган ишке таянып, өзүнүздүн изилдөө үчүн 3 тема түзүнүз.
Теманы тарытуу же тарактоо боюнча көнүгүү
Төмөндө берилген кенири темаларды тарытып көрүнүз:
 - Пандемия шартындагы билим берүү;
 - Мугалимдин чыгармачылыгы;
 - Кыргызстандагы саясий партиялардын шайлоого катышуусу;
 - Инсанга багытталган окутууну ишке ашыруу
Ачкыч сөздөрдү табуу

Төмөнде сунушталган темаларга 5тен кем эмес ачкыч сөздөрдү табыныз:

- Пандемия шартындагы билим берүү;
- Мугалимдин чыгармачылыгы;
- Кыргызстандагы саясий партиялардын шайлоого катышуусу;
- Инсанга багытталган окутууну ишке ашыруу

3. Изилдөөнүн теориялык негизин түзүү боюнча тапшырма: Төмөнкү 3 кадамды аткарыныз:

- Изилдөө суроонузду аныктап негизги терминдерди тандап алыңыз;
- Авторлор сунуштаган ойлорду салыштырып сын көз менен карап көрүнүз. Ар кандай моделдерди жана теорияларды талкуулагандан кийин, сиз өзүнүздүн жана изилдөөгө туура келген аныктамаларды түзүп, анын эмне учун мындай экендигин негиздениз;
- Сиз тандаган теориянын сиздин ишицизге тиешесин түшүндүрүп, изилдөөнүздүн салымын көрсөтүнүз.

4. Изилдөөнүн усулдук пайдубалын түзүү боюнча тапшырма:

- Изилдөөнүздүн дизайннын түзүнүз: максатыңызга жарааша кандай маалымат топтошуңуз керек, кайсы жерде изилдөө жасайсыз, кимдерден маалымат аласыз жана кандай усулдарды колдоносуз – кыскача жазыныз (1-2 бет);
- Талаа изилдөөнүздү баштаардын алдында кандай даярдыктарды көрүшүнүз керек – тизмесин түзүнүз (1 бет)

5. Маалымат жыйноо усулдарын, катышып байкоо усулуун колдонуу боюнча тапшырма:

Эс тутумду өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:

a. Эс тутумду колдонуп бир нерсени сүрөттөп берүү. Мисалы, сүрөттү бир көрүл, алып коюп сүрөттөп жазуу;

б. Үнсүз видеону көрүп аны сүрөттөп жазуу, аны түшүнүүгө аракет кылуу;

в. Үнү угулган, бирок көрүнбөгөн (videосу жок) окуяны сүрөттөө.

Фото долбоор тапшырмасы

Коомдогу кайсы бир маселени сүрөттөрдүн жардамы менен чагылдыруу керек. Ал үчүн ошол темага байланышкан 10дон кем эмес фото сүрөттөрдү даярдап, ал сүрөттөрдө маселенин кайсы жактары чагылдырылганын сүрөттүн жардамы менен оозеки чечмелеп айтып берүү керек. Мисалы, студенттер шаардагы транспорт тыгындарын фото долбоор аркылуу изилдеп, тыгын кайсы көчөлөрдө, күндүн кайсы убагында көп болорун, тыгын учурунда айдоочулардын жүрүм-турум аракеттерин, эмоцияларын, патруль менен, жөө адамдар менен мамилелерин, жол эрежелерин бузууларды ж.б. маселелерди чагылдырышкан.

Катышып байкоо долбоору

Эң кеминде 1,5-2 saatka созулган иш-чарага катышып анын кайда, кантип өткөнүн, кимдер катышканын, алардын жүрүм-турумун, маектеринин мазмунун, эмоциясын толук эстеп калууга аракет кылып кийин Спредли (1980) аныктаган 9 багытты камтыган сүрөттөмөнү жазуу. Сүрөттөмө эркин түрдө жазылып бир окуяны же көрүнүштү сүрөттөгөн байланыштуу текст катары жазылышы керек.

7. Интервью алуу стратегиялары боюнча тапшырма:

- Интервьюга темалык колдонмо жазуу (topic guide) (1 бет);
- Интервью алуу (30 мин);
- Алынган интервьюонун негизинде негизги маалыматтарды белгилеп, аныктоо (1 бет);
- Алынган интервьюонун негизинде рефлексия жүргүзүү: эмне сиз пландагандай жүрдү, эмне сиз каалагандай ишке ашкан жок, кандай күтүлбөгөн нерселер болду, сиз кийинки интервьюну өткөргөндө эмнени өзгөртөт элениз? (1 бет);

8. Илимий текст жазуу боюнча тапшырмалар:

- Илимий ишинердин кыскача мазмунун (абстракт) жетекчинерге жазыла. Катта эмнени изилдедим, эмне үчүн изилдедим, кантит изилдедим, кандай жыйынтык алдым ж.б. суроолорго ирети менен так жооп бергиле. Катты досунарга окутуп ага кайра эле ушул суроолорду берип текшергиле. Эгер досунар каттын негизинде бул суроолорго жооп бере алса, анда текст так жазылган болот;
- Илимий ишинерден окурманга кам көрүп жазылган үзүндүнү талкыла жана негиздеп бергиле;
- Изилдөөнүздө эмнени изилдейсиз? Кандай суроого жооп бересиз? Ал суроо боюнча аргументинизди түшүндүрүнүз.
- Отмектердү ойду өнүктүрүүдө колдонуп, өзүнөрдүн темаңар боюнча 60-70 сөздөн турган текст жазыла.

9. Цитаталоо жана редакциялоо боюнча тапшырмалар:

- Конкреттүү бир тема боюнча илимий макала жазыла. Макалада ал тема тууралуу айтылган башка пикирлерди көлтиргиле. Ал пикирлердин негизинде ой жүгүртүп, тема тууралуу өзүнүздүн пикириңизди айтыңыз.
- Илимий ишинердин текстин жөнөкөй жана түшүнүктүү қылыш ондогула.
- Редакциялоо иши үчүн сунуштарды пайдаланып илимий ишинердин текстин жакшыртыла.

Дисциплинанын технологиялык картасы

Барапы	Ауд. салт	Сөздөмнөө	1-2-модуль (30+30 б.)			Жыйынтык текст. (ЖТ) (30 б.)				Сыйлыктабалл	Жалпы балл
			Ауд. саат		1-аралык	Л	П	С	Ж		
			Лекция	Рақыт		е	р	Ө	ы		
90	45	45	18	27	45	ш. (АТ)					
Баллдар			30	30	30	30 б.	30	30	30	30 б.	10 б

Модулдар жана жыйынтыктоочу текшерүүлөр	$УТ = (\text{Лек} + \text{Прак} + \text{СФАИ})/3,$ $M1 = (УТ1 + УТ2 + AT1)/3$ $M2 = (УТ3 + УТ4 + AT2)/3$	$ЖТ = (\text{Лек} + \text{Прак} + \text{СФАИ})/3,$ $Экз = M1 + M2 + ЖТ + С$	100
---	--	--	-----

Ауд. – аудиториялык, УТ – учурдагы текшерүү. АТ – аралык текшерүү. М – модулдар, СФАИ – студенттин өз алдынча иши, ЖТ – жыйынтыктоочу текшерүү. Ауд. – аудиториялык, АТ – аралык текшерүү, СФАИ – студенттин өз алдынча иши, С – сыйлык балл.

Дисциплина боюнча баллдарды топтоонун картасы

Баллдарды топтоонун картасы – сабактардын бардык түрлөрүндөгү ар бир тема жана ар бир учурдагы текшерүү боюнча канча балл (максималдуу) ала тургандағы жөнүндө студенттерге маалымдала турган информация.

Студенттердин билим дengзэли модулдарда төмөнкүдөй бааланат. 1-модулда эки учурдагы текшерүү (УТ1, УТ2) жана бир аралыктагы текшерүү (АТ1) уюштурулат. Ар бир текшерүү үчүн 30 баллдык баалоо системасы колдонулат. Баллдар тапшырмалар менен кошо тааныштырылат.

УТ1 текшерүүсү 4-жумада, ал эми УТ2 текшерүүсү 8-жумада уюштурулат, ал эми аралыктагы текшерүү дагы 8-жумада уюштурулат.

УТ1 деп 4-жумага чейин өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган практикалық жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык

$$УТ1 = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СФАИ}}{3}$$

орточосун алабыз:

3

УТ2 деп сабак башталгандан баштап 4-жумадан 8-жумага чейин өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган практикалық жана өз алдынча иштер

$$УТ2 = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СФАИ}}{3}$$

боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз:

3

Ведомостко жана журналга УТ1, УТ2 лердин жыйынтыкторы коюлат.

8-жумада 1-модулдун материалдары боюнча 1-аралыктагы текшерүү уюштурулат. Мында 1-модулда өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган лабораториялык жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун

$$АТ1 = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СФАИ}}{3}$$

алабыз:

3

Модулда баалоо учурдагы текшерүүлөрдүн жана 1-аралыктагы текшерүүнүн

$$M1 = \frac{УТ1 + УТ2 + AT1}{3}$$

арифметикалык орточосу менен аныкталат:

3

Жыйынтыктоочу текшерүүдө семестрде ичинде өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган практикалық жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз:

$$ЖТ = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СФАИ}}{3}$$

Экзамендеги баалоо модулдардын жана жыйынтыктоочу текшерүүнүн арифметикалык орточосу менен сыйлык (С) баллдардын суммасы менен аныкталат:

$$\text{Экз} = M1 + M2 + ЖТ + С$$

мында **C** – сыйлык баллдар. Сыйлык баллдар «Билимди баалоо системасы» жөнүндөгү жободо көрсөтүлгөн.

Колдонулуучу адабияттар:

а) Негизги адабияттар:

1. Загвязинский В.И., Атаканов Р. Методология и методы психолого педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 208 с.
2. Илимий изилдөө усулдары (Коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча колдонмо) /Жооптуу редактор: Токтогулова М. – Бишкек, 2020. – 256 б.
3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. — 4-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 244 с.

б) Кошумча адабияттар

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2009. – 280 с.
2. Сабитова Р.Г. Основы научных исследований. – Владивосток, 2005.